

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2026-жылдын 31-июнь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.06.2026	30.06.2025	31.12.2025
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	5 235 673	4 406 588	2 925 153
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	23 858 472	11 647 720	12 879 173
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	25 237 112	21 850 939	26 469 253
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(57 199)	(49 014)	(228 775)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	25 179 914	21 801 925	26 240 478
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	14 493 690	3 432 341	6 977 059
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	732 800	275 988	267 153
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(14 656)	(5 520)	(5 343)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	718 144	270 468	261 810
Кардарларга берилген кредиттер	35 082 732	27 315 308	31 375 313
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 981 570)	(1 595 985)	(1 713 792)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	33 101 161	25 719 322	29 661 521
Негизги каражаттар	2 668 246	2 114 417	2 505 096
Материалдык эмес активдер	603 046	220 314	209 979
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164 058	163 953	163 997
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	1 015 373	888 278	830 027
Башка активдер	2 683 581	2 819 272	3 475 537
Жыйынтыгында, активдер	109 721 359	73 484 598	86 129 830
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	369 905	851 966	1 462 926
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	85 701 591	51 961 336	61 118 379
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	4 250 089	3 924 763	4 879 211
Башка тартылган каражаттар	2 626 065	3 779 763	3 363 236
Субординацияланган карыз	85 987	94 157	91 692
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	1 303 142	-	1 302 141
Төлөөгө каралган пайдадан салык	123 655	67 874	70 566
Башка милдеттенмелер	2 650 607	2 115 842	1 942 573
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	97 111 041	62 795 701	74 230 723
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2 011 350	2 010 062	2 010 607
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 288	43 260	43 272
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	8 956 149	7 453 056	7 455 078
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	1 599 530	1 182 519	2 390 151
Жыйынтыгында, капитал	12 610 317	10 688 897	11 899 107
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	109 721 359	73 484 598	86 129 830

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2026-жылдын 31-июнь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.06.2026	30.06.2025	31.12.2025
Пайыздык кирешелер	3 947 058	2 830 934	6 249 463
Пайыздык чыгашалар	(1 556 968)	(1 179 925)	(2 347 238)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	2 390 090	1 651 010	3 902 225
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(107 539)	184 594	(145 947)
Таза пайыздык кирешелер	2 282 551	1 835 604	3 756 277
Алынган комиссиялык төлөмдөр	577 024	497 182	1 108 316
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(374 620)	(338 654)	(699 885)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	908 284	632 611	1 562 458
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-	6 720
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	190 959	149 579	253 872
Башка кирешелер	(979)	16 099	12 849
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(29 189)	40 742	48 817
Пайыздык эмес таза кирешелер	1 271 480	997 559	2 293 146
Операциялык кирешелер	3 554 030	2 833 163	6 049 423
Операциялык чыгашалар	(1 763 529)	(1 518 693)	(3 387 371)
Операциялык иштен түшкөн пайда	1 790 501	1 314 470	2 662 052
Салык алууга чейинки пайда	1 790 501	1 314 470	2 662 052
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(190 971)	(131 951)	(271 901)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	1 599 530	1 182 519	2 390 151
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	1 599 530	1 182 519	2 390 151

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2026-жылдын 31-июнь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	10,8%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,0%
Банк менен байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпаган чекте	12,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	18,1%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 7,5%	16,1%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	16,1%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	8,4%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	76,4%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	20,1%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын борагасы



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али